

19/01/22

KYRGYZ ORGANIC

№32

органикалык айыл чарба жаңылыктары



Ысык-Көл областында Корея Республикасынын KOICA агенттигинин Кыргыз Республикасында “Органикалык айыл чарба жаатындагы саясатты иш жүзүнө ашырууну колдоо жана дыйкандардын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу” долбоору ишке ашырылууда. Долбоор 2019-жылдан 2023-жылга чейин аткарылат.

Долбоор алкагындагы жарыя

«Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба саясатын ишке ашырууну колдоо жана дыйкандардын жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу Долбоору» жергиликтүү кеңешчи вакансиясын жарыялайт:

Документтер ! электрондук түрдө wgankyrpao@gmail.com электрондук дареги боюнча гана кабыл алынат.

Жумуш берүүчү: KDS (Кореянын Өнүгүү Стратегиясы Институту).

Иш чөйрөсү: Айыл чарба продукциясынын маркетинг жана жүгүртүү боюнча консультанты.

Кызматтык милдеттери: Органикалык айыл чарбадагы нарк чынжырларын түзүү.

Толук маалымат менен Долбоордун баракчасынын таанышса болот:

<https://www.facebook.com/KOICAOrganicProject>



Органикалык айыл чарба Департаментинин Ысык-Көл территориалдык филиалы

Долбоор тарабынан Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү Министрлигине караштуу Органикалык айыл чарба Департаментинин Ысык-Көл Территориалдык Филиалынын директорунун милдетин аткаруучу - Касимова Кыял жетектеген адистер жамаатына Долбоордун алкагында тигилген жылуу күрмөлөр (жилетки) тапшырылды.

Департамент филиалы Каракол шаарында Кутманалиев 118 көчөсүндө жайгашкан (мурунку КыргызАгроБиолаборатория). Долбоор алкагында 2022жылы Департаменттин имаратында оңдоо иштери аткарылып, Кутманалиев 118 дарегинде "Жергиликтүү органикалык азыктардын дүкөнү" курулуш иштери пландаштырылган.

Ысык-Көл областындагы дыйкандардын жазгы талаа иштерин утурлай, Департамент адистери январь-февраль айларына айылдар арасында Департамент өндүргөн органикалык препараттарды колдонуу тууралуу семинарларды баштоо алдында турушат.



Долбоордун агрономдору дыйкандарга сунушташат


Ысык-Көл облусунун шартында алма өстүрүүдө негизги экономикалык чыгашага алып келген зыянкеч жана илдеттерге каршы алдын алуу жана органикалык жол менен күрөшүүнүн Программасы жана картошканын отоо чөбүнө каршы агротехникалык ыкма тууралуу постерлер:

Алма өстүрүүнүн өсүмдүк коргоо программасы

	Кышкы уктоо мезгили	Бүчүрдүн көбүүсү	Бүчүр учу ачылып, жашыл бүчүр	Бүчүр учунун жазылышы	Гүл бутондорунун ажырашы	Гүлдөөнүн башталышы жана мөмө туугу	Гүл желекчелердин түшүүсү	Мөмө туугусу жана өсүп бышуу мезгили	Кышкы уктоо мезгили
Айлар	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
Декадалар	1-декада	2-декада	3-декада	1-декада	2-декада	3-декада	1-декада	2-декада	3-декада
Жашыл, күлгүн бит		Текшерүү		Дарылоо					
Каңдуу бит		Текшерүү		Дарылоо					
Алма мөмө жигичи		Текшерүү		Дарылоо		Тузак курларын колдонуу			
Мөмө узун тумшугу		Текшерүү		Дарылоо		Тузак курларын колдонуу			
Алма күбөсү	Штамбды тазалоо	Текшерүү		Дарылоо		Тузак курларын колдонуу			
Жөргөмүш кенеси	Штамбды тазалоо	Текшерүү		Дарылоо			Штамбды тазалоо		
Жалган калканча	Буттоо+Тазалык чаралары	Дарылоо	Текшерүү	Дарылоо		Дарылоо			Буттоо+Тазалык чаралары
Жалбырак түгүчтөр		Текшерүү		Дарылоо					
Алма кутуру	Буттоо+Тазалык чаралары	Текшерүү	Дарылоо				Дарылоо		
Ак кебер	Текшерүү		Дарылоо		Дарылоо				Текшерүү
Монилиа чирик	Буттоо+Тазалык чаралары	Дарылоо						Дарылоо	
Алма рагы, Цитоспороз	Буттоо+Тазалык чаралары	Дарылоо		Дарылоо		Буттоо		Дарылоо	Штамбды тазалоо
Бактериалдык күйүк	Буттоо+Тазалык чаралары			Дарылоо	Дарылоо			Дарылоо	

★ Акишаш кукурт эритмеси ★ 1-3% Бордос суюктугу ★ Триходермин ★ Трихограмма ★ Жырткыч кене ★ Лепидоцид ★ Алтын көз ★ Битоксибациллин

Картошканын отоо чөбүнө каршы агротехникалык ыкмалар



Өсүү фазасы	Түз себүү	Жөөк кылып себүү
Өнүп чыкканга чейин	Штригель	Сеткалуу тырмоок
Сабактарынын өсүү убагында (10-15 см)	Культиватор жана чизель	Жылдызчалуу ротордуу культиватор
Бутонизацияга чейин	Чизелдүү түптөгүч	Чизелдүү түптөгүч

«Органикалык өндүрүш жөнүндө» мыйзамдын жаны редакциясы тууралуу

Органикалык айыл чарба департаменти «Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба саясатын ишке ашырууну колдоо жана дыйкандардын жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу Долбоору» алкагында, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) эл аралык эксперттер тобу менен «Органикалык өндүрүш жөнүндө» мыйзамдын жаңы редакциясы иштелип чыкты.

“Органикалык өндүрүш жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорунун негизги максаты органикалык өндүрүштү укуктук жөнгө салуу, Кыргыз Республикасында органикалык өндүрүштү өнүктүрүү жана стимулдаштыруу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, продукцияны керектөөчүлөр үчүн органикалык өндүрүштүн коопсуздугуна кепилдиктер системасын түзүү, атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү жогорулатуу жана органикалык продукциянын экспортун көбөйтүү болуп саналат.



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү жана органикалык өндүрүштү укуктук жөнгө салуу максатында бул мыйзам долбоору төмөнкү негизги милдеттерди ишке ашырууга багытталган:


- адамдардын ден соолугун, азыркы жана келечек муундардын турмуш шартын жакшыртуу жана коргоо;
- айлана-чөйрөнү жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо, органикалык өндүрүш чөйрөсүндө экологиялык коопсуздуктун талаптарын сактоо;
- ички рынокту өнүктүрүү, органикалык продукцияны импорттоо жана экспорттоо, органикалык өндүрүштүн, коомдун жана мамлекеттин экономикалык кызыкчылыктарын жөнгө салуу үчүн шарттарды түзүү;
- органикалык өндүрүштү өнүктүрүү үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу жана аларды кара ниет атаандаштыктан коргоо;
- органикалык өндүрүштүн эрежелерин жана шарттарын аныктоо, органикалык өндүрүштүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана эл аралык милдеттенмелерине ылайык келиши;
- органикалык өндүрүштү өнүктүрүү жана органикалык продукциянын жүгүртүүсү жөнүндө маалыматтардын эркин жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;
- реалдуу жана жетүүгө мүмкүн болгон көрсөткүчтөрдүн негизинде органикалык продукцияны жүгүртүү жана маркалоо үчүн шарттарды түзүү;
- органикалык продукциянын коопсуздугу үчүн шарттарды түзүү жана керектөөчүлөрдү алдамчылыктан, адаштыруудан жана жасалма (контрафакттык) продуктыны сатып алуудан коргоо;
- ак ниеттүү органикалык продукцияны өндүрүүчүлөрдү органикалык өндүрүш чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талаптарына жооп бербеген продукцияны өндүрүүчүлөрдөн коргоо;
- органикалык өндүрүш боюнча чечимдерди кабыл алуу процессине коомчулуктун пикирлерин, кызыкчылыктарын жана катышуусун эске алуу үчүн коомчулуктун маалыматка жетүүсүн камсыз кылуу.

Органикалык азыктардын керектөөчүлөр тобу менен жолугушуу

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба саясатын колдоо жана дыйкандардын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу Долбоорунун алкагында Долбоор жетекчилери жана Кореялык Hansalim кооперативинин адистери менен органикалык азыктардын керектөөчүлөрүнүн баарлашуусунда органикалык азыктарды өндүрүүчү дыйкандар менен шаардык керектөөчүлөр ортосундагы кызматташуу маселелеринин келечеги тууралуу кызуу пикир алышуу тууралуу Долбоордун ютуб-каналынан таанышса болот: <https://youtu.be/jOBCKcp9Si4>

**Органикалык азыктардын керектөөчүлөр тобу менен жолугушуу**

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба саясатын колдоо жана дыйкандардын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу Долбоорунун алкагында Долбоор жетекчилери жана Кореялык Hansalim кооперативинин адистери менен органикалык азыктардын керектөөчүлөрүнүн баарлашуусунда органикалык азыктарды өндүрүүчү дыйкандар менен шаардык керектөөчүлөр ортосундагы кызматташуу маселелеринин келечеги тууралуу кызуу пикир алышуу тууралуу Долбоордун ютуб-каналынан таанышса болот: <https://youtu.be/jOBCKcp9Si4>



КОИСА Долбоорунун Караколдогу жергиликтүү кеңешчилери

Кошумча нарк чынжырчасын түзүү**Гульзат АКМАТБЕКОВА**0550233939 | akmatbekova.gulzat.organic@gmail.com**Бегимай ТААЛАЙБЕКОВА**0556705504 | begimayline@gmail.com**Дыйкандардын жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу****Нурбек КАМЧЫБЕКОВ**0702918846 | bbeishenkanova@gmail.com**Бермет БЕЙШЕНКАНОВА**0559623103 | nurbekkgman@gmail.com**Административдик Ассистент****Дүйшөналы уулу Дайыр**0555418712 | mirtoyou22@gmail.com**Маалыматтык байланыш жана маркетинг****Мирлан ЖОЛДОШБАЕВ**0555288339 | kyrgyzorganicproject@gmail.com**Улан ОТОРБАЕВ**0550544545 | otorbaevu@gmail.com**KOICAorganicproject****kyrgyzorganic**kyrgyzorganicproject@gmail.com**KYRGYZ ORGANIC | Жаңылыктары**

Кыргыз Республикасындагы органикалык айыл чарба саясатын ишке ашырууну колдоо жана дыйкандардын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу Долбоору.

**Working days:** Monday-Friday**Working time:** 09:00-18:00**Address:** Karakol, Gebze, 124